

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Утверждаю»
Директор ИЯиЛ НАН КР
А.А.Акматалиев

« 23 » 11 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 4

заседания экзаменационной комиссии от 14 ноября 2016 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Акматалиев А.А. - д.ф.н., проф. (10.01.01.10.01.03), директор ИЯиЛ НАН КР, академик
Члены комиссии: Тумашева Т.К. - д.ф.н., (10.02.20), доц., зав. каф., Госу-во и ин. у. ИЯиЛ НАН КР;
Кадаралиева Д.К. - в.ф.н., (10.02.20), доц., зав. каф., Госу-во и ин. у. ИЯиЛ НАН КР;
Тумашева Т.З. - в.ф.н., (10.02.20), ч.с. доц., каф. Госу-во и ин. у. ИЯиЛ НАН КР;
Касимашева С.С. - ст. преп. ИЯиЛ НАН КР, каф. Госу-во и ин. у. ИЯиЛ НАН КР;
Жаррова В.А. - преп. ИЯиЛ НАН КР, каф. Госу-во и ин. у. ИЯиЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯиЛ НАН КР

№ 157/02-9 от «16» 11 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Байкуров Сунатке Куватбекович
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: из книги: Paleoseismology
James P. McCalpin.

- I. Проверка перевода текста оригинала по специальности р-103 Кор
- II. Уточнение содержания текста из той же книги р-105 Кор.
- III. Нововки устной речи - уровни.

Постановили: считать что тов.
выдержал экзамен с оценкой

Байкуров С. К.
Хорошо.

Председатель экзаменационной комиссии:
Члены экзаменационной комиссии:

Акматалиев А.А. - Дир.
Тумашева Т.К. - Доц.
Кадаралиева Д.К. - Доц.
Тумашева Т.З. - Ч.с. доц.
Касимашева С.С. - Ст. преп.
Жаррова В.А. - Преп.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Утверждено»
Директор ИЯИЛ НАН КР
А.А. АРМАТДИНОВ

« 23 » 11 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 4

исследования экзаменационной комиссии от 14 ноября 2016 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Акматов А.А. - д.ф.н., проф. (10.01.01, 10.01.09), директор ИЯИЛ НАН КР
Члены комиссии: Турнишев Т.С. - д.ф.н., (10.02.01), доц., зав. каф. Тогоу-го чин эг. ИЯИЛ НАН КР
Кударшиева Д.Ж. - в.ф.н., (10.02.01), доц., зав. каф. Тогоу-го чин эг. ИЯИЛ НАН КР
Турнишев Т.З. - в.ф.н., (10.02.01), и.с. зав. каф. Тогоу-го чин эг. ИЯИЛ НАН КР
Касалимова С.С. - ст. преп. ИЯИЛ эг. каф. Тогоу-го чин эг. ИЯИЛ НАН КР
Жураева В.В. - преп. ИЯИЛ эг. каф. Тогоу-го чин эг. ИЯИЛ НАН КР

Утверждена приказом ИЯИЛ НАН КР

№ 157/02 от «16» 11 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Байкуров Сибгата Кудамбаевич
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: из книги: Keldosimov, James P. Keldosimov.

I. Прочитайте перевод текста оригинала по следующему р-105
II. Перечислите авторов текста из той книги р-105
III. Назовите язык речи - уровни

Постановили: считать что тов. Байкуров С.К.
выдержал экзамен с оценкой хорошо.

Председатель экзаменационной комиссии
Члены экзаменационной комиссии

Акматов А.А.
Турнишев Т.С.
Кударшиева Д.Ж.
Турнишев Т.З.
Касалимова С.С.
Жураева В.В.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

«Бекитем»
Кыргыз Республикасынын
Улуттук Илимдер Академиясынын
Тил жана Адабият Институтунун
директору
А.А. Акматалиев
/мөөрү жана колу коюлган/

23.11.2016-ж.

2016-жылдын 17-ноябрындагы экзамендик комиссиянын отурумунун
№ 7 ПРОТОКОЛУ

КОМИССИЯНЫН КУРАМЫ:

Төрагасы: А.А. Акматалиев - ф.и.д., (10.01.01.10.01.09), Кыргыз Республикасынын
Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун директору, академик;

Комиссиянын мүчөлөрү:

Т.К.Жумалиева – ф.и.д., (10.02.20) доц., Манас Кыргыз Түрк университетинин англис тили
жана адабияты бөлүмү;

Д.Ж. Кадыралиева - ф.и.к., (10.02.20), доц. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер
Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили
кафедрасынын башчысы;

Г.З. Жамашева – ф.и.к. (10.02.20), доц. м.а., Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер
Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасы;

С.С. Касмалиева - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана
Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын немец тили сабагы
боюнча улук мугалими;

В.А. Назирова - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана
Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын англис тили сабагы
боюнча мугалим;

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият
Институтунун 2016-жылдын 16-ноябрындагы №15702-9 буйругу менен бекитилген

УГУШТУ:

Англис тили боюнча кандидаттык экзаменди кабыл алуу
(сабактын аталышы)

Байкулов Султан Куванычбекович
(аты-жөнү)

Экзаменде төмөндөгү суроолор берилди:

Paleoseismology James P. Mc Calpin дин китебинен

- I. Адистиги боюнча түп нускадагы тексттин жазуу жүзүндөгү котормосу p-103,
жакшы
- II. Жогоруда аталган китептен оозеки айтып берүү p-74 жакшы
- III. Оозеки речинин шыктары – канааттандыраарлык

Бекитилди: жолдош С.К. Байкулов
экзаменди Жакшы деген баа менен тапшырды.

Экзамендик комиссиянын төрагасы:
Экзамендик комиссиянын мүчөлөрү:

А.А.Акматалиев /колу коюлган/
Т.К. Жумалиева /колу коюлган/
Д.Ж. Кадыралиева /колу коюлган/
Г.З. Жамашева /колу коюлган/
С.С. Касмалиева /колу коюлган/
В.А. Назирова /колу коюлган/

/мөөрү коюлган/

Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгул Мамытбековна
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормосу «Бипрофи» котормочулук агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512
Котормочу Карабаева Назгул Мамытбековна





аанаа

Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Байтик-Баатыра, дом 3-4

Восьмое мая две тысячи двадцать четвертого года

Я, **Дербишова Мимоза Темирбековна**, частный нотариус **нотариального округа города Бишкек Кыргызской Республики**, действующий на основании лицензии №791 от **24.09.2019** года, выданной МЮ КР, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Карабаевой Назгүл Мамытбековны**, переведившего текст документа с **русского** языка на **кыргызский** язык, которая сделана собственноручно в моем присутствии. Личность переведившего текст данного документа переводчика установлена, дееспособность проверена.

Переводчик предупрежден об ответственности за достоверность перевода и нарушение тайны совершенного нотариального действия.

Зарегистрировано в реестре № **791-2024-0683838**

Взыскано:

Государственной пошлины **50** сом

Услуги правового и технического характера **50** сом

Нотариус



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Дата: 08.05.2024, 12:59:33

ФИО: Дербишова Мимоза Темирбековна
hash: MHP7yUzKoZlIvcNAQcConI3JCCNoC

/аанаа/

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, үй 3-4

Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын сегизинчи майы

Мен, КР ЮМ тарабынан **24.09.2019-жылы** берилген **№791** лицензиянын негизинде иш алып барган **Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын нотариалдык округунун** жеке нотариусу **Дербишова Мимоза Темирбековна**, документтин текстин **орус тилинен кыргыз тилине** которгон котормочу **Карабаева Назгүл Мамытбековнанын** кол тамгасынын аныктыгын жана документке менин көзүмчө кол койгонун тастыктайм. Документтин текстинин котормосун аткарган котормочунун өздүгү такталды, иш-аракетке жөндөмдүүлүгү текшерилди.

Котормочуга котормонун аныктыгы жана аткарылган нотариалдык иш-аракеттин ачыкка чыгарылбашы үчүн жоопкерчилик жөнүндө эскертүү берилди.

№791-2024-0683838 реестринде катталды.

Мамлекеттик алым: 50 сом.

Укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтар: 50 сом

Нотариус /мөөрү жана колу коюлган/



Документке электрондук кол тамга коюлду.
Күнү: 08.05.2024, 12:59:33
Аты-жөнү: Дербишова Мимоза Темирбековна
Hash: /код/



Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгүл Мамытбековна
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормосу «Бипрофи» котормочулук агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512.
Котормочу Карабаева Назгүл Мамытбековна

